



БЕКИТЕМ
№95 КТО МГнын
директору

Сардарбекова А.К.

“ 01 ” 09 2022 ж

Бишкек шаарындагы № 95 КТО МГнын профилактикалык кеңешмеси жөнүндө жобо.

1.Жалпы жоболор

1.1. Мектепте профилактикалык кеңешме тартип бузууну алдын алуу, окуучунун окуу деңгээлин жана жүрүм турумун жакшыртуу максатында өтүлөт.

1.2. Профилактикалык кеңешменин мүчөлөрү мектеп директорунун атайын буйругу менен бекитилет. Кеңешменин мүчөлөрү мектеп администрациясынын мүчөлөрүнөн, мектеп психологу, социалдык педагог, мектеп президенти, ИДН кызматкери, МТУнун өкүлдөрү, ата-энелерден турат.

1.3. Профилактикалык кеңештин төрайымы (төрагасы), катчысы бекитилет.

2. Профилактикалык кеңешменин милдеттери:

2.1. Окуучулар арасындагы ар кандай укук бузуучулук жүрүм турумду (башкаларга салык салуу, үстөмдүк кылуу, сабакты себепсиз көп калтыруу, сабакты начар өздөштүргөн, алкоо ичимдикти пайдалануу, тамеки, насвай чегүү, мугалимдер же башка окуучулар менен конфликт болуу ж.б.) алдын алуу;

2.2. Укук бузгандардын жүрүм-турумун түзөтүү жагдайына буруу;

2.3. Окуучулар арасындагы өз ара келишпестик мамилелерди жөнгө салуу

2.4. Окуучулардын окууга болгон мамилесин жакшыртуу;

2.5. Окуучуга көзөмөл кылуу үчүн ата-энесин жоокерчилигин күчөтүү;

2.6. Окуучуларга жана ата-энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү;

2.7. Окуу-тарбия иштериндеги аныкталган кемчиликтерди жоюу.

3.Профилактикалык кеңештин укуктары;

3.1. Үй-бүлөдөгү маселелердин чечилишине жардам берүүгө;

3.2. Окуучуларга жана ата-энелерге тиешелүү сунуштарды киргизүүгө;

3.3. Окуучулардын жана ата-энелердин мектептин уставына ылайык иш Жүргүзүүнү талап кылууган;

3.4. Окуучунун тартип бузуу дегээлине ылайык эскертүү берүүгө, Мектептин ички көзөмөлүнө, же ИДН дин көзөмөлүнө сунуштоого ;

4. Профилактикалык кеңештин жүрүшүн уюштуруу:

4.1. Профилактикалык кеңеш болор күнү алдын ала директор алдындагы кеңешмеде белгиленип, өндүрүштүк кеңешмеде класс жетекчилерге эсертилет;

4.2. Кеңеш айына бир жолу же зарыл болгон учурда андан да көп болшун мүнүн;

4.3. Профилактикалык кеңеште каралуучу маселелер окуучуларга жана анын ата-энелерине, профилактикалык кеңеш болор күнү, бактысын алдын ала класс жетекчи тарабынан билдирилет;

4.4. Профилактикалык кеңешке каралып жаткан окуучу өзүнүн ата-энесин же окуучунун милдети жүктөлгөн адам менен жана класс жетекчи болуп чогуу киришет;

4.5. Кеңешмеде каралып жаткан окуучу жөнүндө тарбия иштери боюнча директордун орун басары, окуу-тарбия иштери боюнча директордун орун басары же ИДН кызматкери билдирүү жасайт;

4.6. Класс жетекчи окуучуга кыскача мүнөздөгө берет;

4.7. Эгерде окуучу кайсы бир предметтен жетишпей жаткан болсо, предметтик мугалим кошо катышып, окуучунун сабак өздөштүрүү деңгээли жөнүндө маалымат берет;

4.8. Каралып жаткан маселе профилактикалык кеңештин мүчөлөрү жана ата-эне менен бирге талкууланып, себебтери аныкталат;

4.9. Профилактикалык кеңештин жүрүшү жана чечимдери катчы тарабынан протоколго түшүрүлүп, көзөмөлгө коюлган окуучунун мөөнөтү белгиленет;

4.10. Белгиленген мөөнөтү бүткөндө, окуучу кайрадан профилактикалык кеңеште каралып, көзөмөлдөн чыгарылат, же көзөмөлдөгү мөөнөтү узартылат.